

Zooka

Yazar / Avtor

Beyşenbay USUBALIYEV

ISBN: 978-625-7305-44-0

1. Baskı / 1-Basılış

Eylül / Sentyabr' 2021 / Ankara

Yayın Sertifika No / Cariyaloo sertifikatının nomeri

46683

Matbaa Sertifika No / Basmakana sertifikatının nomeri

46682



Yayınları

Yayın No: 410

Web: grafikeryayin.com

Kapak, Sayfa Tasarımı, Baskı ve Cilt

Mukaba dizaynı, kompyuterdik kalipka saluu, basma cana mukabaloo



Grafik-Ofset Matbaacılık Reklamcılık

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Oğuzlar Mahallesi

1396. Cadde No: 6/A

06520 Balgat-ANKARA

Tel : 0 312. 284 16 39 Pbx

Faks : 0 312. 284 37 27

E-mail : grafiker@grafiker.com.tr

Web : grafiker.com.tr

Kitabın hukuksal ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir.

Kiteptin ukuktuk cana ilimi coopkerçiligi avtoruna taandik.

МАЗМУНУ

| | |
|----------------------------------|-----|
| ДАГЫ БИР ЖОЛУ ОКУРМАНДАРЫМА..... | 7 |
| ОН..... | 11 |
| ЧЫМЧЫКТАР САЙРАП ЖАТАТ..... | 18 |
| ШИШЕК..... | 28 |
| АЧКЫЧ..... | 45 |
| ТҮТҮН..... | 54 |
| БАШТАР..... | 67 |
| МЕН..... | 74 |
| ЖУРӨК СУУГА АГЫП БАРАТАТ..... | 89 |
| КОФТА..... | 110 |
| КӨМГӨНДӨР..... | 116 |
| БАЯГЫЛАР..... | 134 |
| ЛИЗА, ЛИЗА..... | 164 |
| ПАСПОРТ..... | 182 |
| ӨРТ!..... | 187 |
| ГАРБАЧОК..... | 209 |
| ОН ЭКИ ЭЛЕК... .. | 233 |
| СОЮП САЛЫШЫПТЫР... | 260 |
| ЖИРАФ..... | 273 |
| СВЕТ..... | 305 |
| «КАЙДА!..»..... | 319 |
| АК ЖАКА..... | 335 |
| ЭКӨӨ..... | 361 |
| КЕЛАТАТ!.. | 376 |
| БҮГҮН КҮН ЖАМАН ҮСҮП ТУРАТ... | 399 |
| КАШЫК..... | 410 |
| БИР СОМДУК ТЫЙИН..... | 432 |
| ЗООКА..... | 454 |

Жыйнакка жазуучунун ар кыл мезгилде жазылган ангемелери кирди. Жазуучу чыгармаларында турмуштук жана психологиялык ар кандай жагдай-шарттарга кабылган каармандардын ички жан дүйнөсүн, түйшөлүүлөр менен чайналууларын терең иликтеп, адам табиятынын татаалдыгын жана көп кырдуулугун элестүү ачып берет; бул аркылуу окурмандарды адамдык нурк-насил жөнүндө ой калчоого түртөт. Муну менен катар автордун жатык тили жана кылдат психоголизми да ангемелерге өзгөчө бир ажар берип турат.

Дагы бир жолу окурмандарыма, же жүрөктө калган тектар

Ошентип, баш сөзүмдү кайрадан эле өзүм жазып жатам. Анда «Тұн» повесттер жыйнагына жазғам, андан бери он еки жыл өтүп кетиптири, азыр «Зоока» аңгемелер жыйнагына жазып жатам. «Тұн» повестинин бет ачарында минтип айткан әлем: «Биз ақыркы он жылдын ичинде ушунчалық өзгөрүп кетти... Муштумдай жүрөгүбүз мурзөгө толуп кетти...» Санаа дегенди мурзө деп күчтөтүп айтсам керек. Эми ошо санаадан арылдыкпры, жок дегенде арыла баштадыкпры деген суроо туулуп отурбайбы. Ушул суроого кабылғанда, кудай асманда жашайт деген ишеним канга сицип калғанбы, дайыма жалооруЙ Көктү тиктейм. «Силердин жорук-жосунуңарды кара Жер да көтөре албай баратат! – дегенсійт Жаратканым ачууланғандай. – Өзүңөр ойгонгула, өзүңөр кыймылдагыла, мен сilerге жанды, рухту ошол үчүн берген. Өзүңөр кыймылдабасаңар, өзүңөр ойлонуп, эсиңерге келбесенер, мен сilerге әчтеке кылып бере албайм!..»

Бир жакшы жышаан – Жаратканыбыздын эскертуусу бизге жеткенби, айттор, кийинчөрәк ойгоно баштаган сыйктаңабыз. Биз кайда баратабыз, баяғы қыргыздық пейил, ниетибиз, қүйүмдүлүгүбүз кайда, өзүбүздүн қыргыздық насилибизден, нуркубуздан тайып, биз кайда барып, кайда батабыз? Жашообуздан өзөгүн түзгөн ушул суроо бүгүнкү күнде жүрөгүбүздө уялай баштагансыйт. Чындығында, бүтүндөй адамзатты биздин қыргыздығыбыз гана қызықтырат, биз адамзаттын алдында қыргыздық жүзүбүздү көрсөтүүгө милдеткербиз, ошондо гана биз өзүңчө элбиз, улутпуз, ошондо гана бүтүндөй адамзаттын ажарын ача алабыз. Дал ушул өз жүзүбүздү көрсөтүп, адамзаттын ажарын ачуунун башатында эне тилибиз менен көркөм адабиятыбыз турат.

«Эч ким китеп окубай калды!..» Азыр баарыбыз эле ушинтип наалып жүрөбүз. Арийне, китеп окугандар өте сейрек

кездешерин моюнга алууга туура келет. Бирок бул утурмудук көрүнүшпү деп ойлойм. Адам топурактан жаралган дешет. Адамдын турпаты, денеси гана топурактан жаралгандыр. Ал эми жаны, руху көркөм өнөрдөн, мунун ичинде көркөм чыгармадан да, жаралган. Андыктан азыр заманды, өнүгүүнү, ааламдаштырууну бетке карап, чамгарактап жүргөнүбүз менен, акыры азыркы өзүбүздү өзүбүз танып, китепке келерибиз бышык. Бул физиологиялык зарылдық, муктаждык болуп саналат, ошентип, муз китептен (интернеттен) жандуу китепке өтүү доору башталат. Анда эми ошол жаркын доордун деми менен колунуздардагы жыйнак тууралуу бир-эки ооз сөз айта кетейин.

Бул жыйнакта мурда гезит-журналдарда жарыяланган аңгемелерим орун алды, бирок аларды жайгаштырууда хронологиялык тартипти сактай алган жокмун. Көркөм чыгармада поэтикалык ой башкы орунда турары атайы далилди деле талап кылбайт. Бирок мындан башка дагы бир мындай жагдай бар экен. Көркөм чыгарманын тили – бул сезимдин тили, демек, ал чу дегенде эле жүрөккө барып сайылат. Андыктан мен өзүмдүн да, өзгөлөрдүн да жүрөгүнө аяр мамиле кылууга тийишмин. Ошондуктан аңгемелеримди жазылган боюнча эмес, жылмайткан жана мунайткан таасирлерине карап, аларды алмак-салмак жайгаштырууну туура таптым.

Айрым деталдарды ар башка аңгемелеримде кайталап колдонууга мажбур болдум, тактап айтканда, өзүмдөн өзүм көчүрүп алдым. Анткени ал деталды тигил же бул аңгемемден алып сала турган болсом, анда ал бир жеринен кемип, көркөм ажарынан ажырап калчудай болуп туруп алды (а түгүл чын эле ажырап калмакпы дейм). Дагы бир нерсе – деталдар кайталанган аңгемелеримде негизги идея эки башка, кайталанган деталдар бирде негизги идеяны түзсө, бирде көмөкчү ролду гана ойнот. Буга окуп чыккандан кийин өзүнүздөр да ынанасыңар го деген ниеттемин.

Албетте, көркөм чыгармада, баарыдан мурда, анда чагылдырылган турмуш, окуя кызыктырат. Биз көбүнчө дагы эмне болуп кетер экен деп окуяны кубалап окуйбуз. Ал эми, чындыгында, окуя сырткы турпат гана болуп

саналат, биз анын ичин да антара билишибиз керек, ар бир окуянын далдасында ой бугуп жаткан болот. Чыныгы көркөм чыгармада ошол жыбыраган ойлор жуурулушуп келип, чоң, жалпы жана да баш катырган ойду жаратат да, мээнди да, жүрөгүндү да бир селт эттирет. Ошондо баягы чыгармадагы ушулардын баарын майдалап жазып (чын эле, кээде өтө майдаланып кетмей жайыбыз да бар) эмне кылат, ток этер жерин эле айтып койбайбу деген өндүү наалыткан окуяларга (деталдарга) кайрылып, аларды кайрадан окууга мажбур болосун. Менин аңгемелеримде да андай наалыткан окуядеталдар бар экенин өзүм деле туюп тургансыйм, бирок аларды кыскартып салсам, мага аңгемем толук болбой, бүтүндүк касиетинен ажырап калчудай болуп эле туруп алды. Менин мындай актануум канчалык деңгээлде чындыкка дал келет – муну аңгемелеримди окуп калсаныз, өзүнүз баамдайт чыгарсыз. Бир гана окуя менен катар ойду да кубалап, акырына чейин чыдап окуп чыгуунузду тилээр элем.

Чыгарма – бул жүрөктө калган тактар, бул жагынан алганда, ар бир адам – өзүнчө чыгарма, өзүнчө бүтүн аалам. Ошол тактар биздин бул жарық дүйнөдө жалгыз эмес экенибизди эскетип турат. Анда ушул тактар тоңуп, катып калбаса э肯 деп тилек кылып, сөзүмдү бүтүрөйүн, окурманым.

Акырында жыйнагымдын чыгышына демөөрчүлүк кылган Түркиянын Кара-Бук университетинин доценти, Ч. Айтматов бөлтүмүнүн башчысы, шакиртим *Жылдыз Исмаиловага* ак дилимден ыраазычылык билдирмекчимин.

Автор

09.05.2021-ж.